

ISSN 1694-7681

ИЗВЕСТИЯ
ВУЗОВ
КЫРГЫЗСТАНА



ЖУРНАЛ «ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ»
ОСНОВАН 2001 ГОДУ, ПЕРЕИМЕНОВАН
В «ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА»
В 2015 ГОДУ, ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО

Зарегистрирован
в Министерстве юстиции
Кыргызской Республики
Регистрационный № 673
от 19 декабря 2001 года

Республиканский научно-теоретический журнал

ИЗВЕСТИЯ
ВУЗОВ
КЫРГЫЗСТАНА

№ 6, 2016

БИШКЕК – 2016

Арзыматов Ж.С.

ИЛИМДЕРДИН КУМУЛЯТИВДИК МОДЕЛДЕРИНИН ТАРЫХЫЙ ФОРМАЛАРЫ

Арзыматов Ж.С.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ КУМУЛЯТИВНОЙ МОДЕЛИ НАУКИ

Zh.S. Arzymatov

HISTORICAL FORMS A CUMULATIVE MODEL OF SCIENCE

УДК: 141.2/1+001

Макалада илмий таанып билүүнүн өнүгүшүндө кумулятивизм концепциялары каралган. Илимдердин кумулятивдик моделдеринин тарыхый формаларына талдоо берилген. Кумулятивизм концепциясы учун илмий билим – абсолюттуу акыйкат билим, чындыктын адекваттуу чагылышы.

Негизги сөздөр: кумулятивизм, оттүүчүлүк, эпистемология, эмпиризм, рационализм, позитивизм, неопозитивизм.

В статье рассматриваются концепции кумулятивизма в развитии научного познания. Дан анализ историческим формам кумулятивной модели науки. Для концепции кумулятивизма научное знание – абсолютно истинное знание, адекватное отражение действительности.

Ключевые слова: кумулятивизм, преемственность, эпистемология, эмпиризм, рационализм, позитивизм, неопозитивизм.

In the article, conceptions of cumulativizme are examined in development of scientific cognition. An analysis is given to the historical forms of cumulative model of science. For cumulativizm concept of scientific knowledge – is absolutely true knowledge, an adequate reflection of reality.

Key words: cumulativizm, continuity, epistemology, empirism, rationalism, positivism, neopositivism.

Кумулятивизм концепциясы жаңы мезгилдин башталышында, илимдин социалдык статусу өзгөргөн мезгилде, илим адамдын иш аракетинин өз алдынча өзгөрүү тармагы катары бөлүнүшү, илимдин теориялык өздүк ан-сезиминин калыптанышы учурунда пайда болгон. Жаңы мезгилдеги эки философиялык бағыт – «эмпиризм» менен «рационализм» илмий изилдөө объективиси болуп калган. Алар өздөрүнүн методологиялык принциптеринин карама-каршылыгына карабастан, илимдин прогресси жөнүндөгү кумулятивдик көз караштын калыптанышына жана бекемелишине алып келген.

Кумулятивизм концепциясы учун илмий билим – абсолюттуу акыйкат билим, чындыктын адекваттуу чагылышы. Илмий билимдин системасы анда түбөлүк, чыныгы акыйкаттардын жыйындысы катары элестетилет.

Алгачкы эмпиризмдин методологиялык концепциясы теориялык жактан биринчилерден болуп Ф.Бэкондун [1] окуусунда берилген. Билимди индуктивдүү жыйынтыктоо, алгачкы дөнгөлдө «акыйкат фактысы» катары кызмат кылат, калыптанган илимий билимдин генетикалык бирдейлиktи шарттайт, ар кандай даражадагы жалпылыктагы «аксиомалар-

дын» жыйындысы катары келип чыгат. Билимдин ушул системасынын өнүгүшү «аксиомалардын» салынын көбөйүшү, өсүшү катары көрүнүшү мүмкүн.

Эмпиризмден айрымаланып рационализмдин методологиялык концепциясы илмий билимдин системасын «бир нерседен башкасына өткөн таза ой кортуундуларынын» кыймылы, дедуктивдик кортуундулары менен байланыштырат, анда акыйкаттуулук алгачкы жобонун интеллектуалдык айкындыгы жана логикалык ой корутунду менен шартталган. Илимдин эволюциясынын мына ушул аныктамасында дагы кумулятивизмдин принциптери ачык айтылган.

«Таза акылды сындоонун» [2] автору жок дегенде табият таануунун негизин түзгөн үч илим – логика, геометрия жана арифметика анчалық өзгөрүүгө ээ болбайт жана өнүгүүнүн жогорку чегине жеткен деп эсептеген. Кант бир логика – аристотелдик, бир геометрия – евклиддик жана бир арифметика – пифагордук болооруна ишенген. Универсалдуулук менен илимдердин бирден болгондугуна ишенүү, чындыгында канттык априоризмдин гносеологиялык негизин түзөт. Мына ошентип, канттык априоризмдин негизинде илим жөнүндөгү кумулятивдик модел жатат, анда илмий билимдин фундаменталдык негизи убакыт менен мейкиндиктен көз каранды болбогон абсолюттук жана түбөлүк мүнөзгө ээ болушу.

Фихте боюнча илимдердин философиясы, же илимдердин окуусунда мүмкүн болгон илимдердин бардыгында өзгөрбөгөн жана бүткөн түрдөгү системаны өз ичине камтыши тиши. Илимдердин окуусу – «бүткөн жалгыз илим. Ошондуктан бүткөндүк – анын айрымалоочу белгиси» [3]. Албетте жеке илимдер бүткөндүк менен аяктоочулук белгилерге ээ эмес, бирок алардын чексиз өсүшү эч качан алардын принциптеринин сапаттык өзгөрүүсү менен байланышкан эмес.

Декарттын интуитивдик акыйкаты, Лейбництин акыл акыйкаты, Канттын синтетикалык менен аналитикалык априордук ой жүгүртүүсү, Фихтенин илимдердин окуусундагы принциптери – бардыгы жаңы мезгилдеги методологияда илимдердин кумулятивдик образынын ар кандай аталышы.

Илимдердин эволюциясынын кумулятивдик концепциясынын тигил же бол вариантта XIX кылымда эмпирикалык бағыттын жактоочулары өнүктүрүшкөн. Рационалисттерден айрымаланып, алар абсолюттук акыйкаттуулукту теориялык таанып билүүнүн жыйынтыгы эмес, тажрыйбанын жыйын-

тыгы катары карашкан. Мисалы, Конт илимде жаңы билимдердин улам кошулушун көргөн, бирок алардын сапаттык өзгөрүсү эмес [4]. Ошол эле сыйктуу Д.С.Мильтин «илимдердин өнүгүшү – бул дайма экстенсивдүү, бирок интенсивдүү процесс эмес. Билимдин өнүгүшү акыйкаттардын санынын өсүшүнүн эсебинен, бирок алардын сапаттык өзгөртүү жана тереңдеттүү аркылуу эмес» [4]. Г.Спенсер учун «билимдердин бир мүнөздөмөсү бар – бул билимдердин көбейүшү. Спенсер боюнча билимдердин көбейүшү адамдын жөндөмдүүлүгүнүн өнүгүшү катары көрүнөт. Илимдердин өнүгүшүнө Спенсер өзүнүн эволюциялык теориясын колдонуп, билим бул (биологиялык түр сыйктуу) биологиялык жол менен мурасталат. Эволюция теориясы жана мурункуларды мурастоо Спенсер учун эмпиризм менен априоризмди колдонуу каражаты болгон [4].

Конкреттүү илимий билимдин өнүгүшүндө кумулятивдик концепция «Биринчи» позитивизмдин чегинде дагы өзгөрбөгөн элемент катары калган, анда илимий билим феномендердин гана билими, бирок нерселердин маңызы эмес. Эмпирикалык билим позитивизм тарабынан жалгыз баалуу билим катары берилет. Мындан илимдердин мазмундук өнүгүшү билимдердин «фактылык» өсүшүнүн эсебинен гана жүрөрү келип чыгат, б.а. эмпириканын экстенсивдүү өнүгүшү аныкталат. «Биринчи» позитивисттердин илимий билимдердин эволюциясы жөнүндөгү кумулятивдик көз караштар, алган билимдин өзгөрбөстүгү жөнүндөгү идея менен байланышкан.

XIX кылымдын ортосуна чейин кумулятивдик концепция үстөмдүк абалда кала берген. Бул концепциянын мындаи үстөмдүк абалда болушу обьективдүү себептер менен шартталган. XIX кылымдын ортосуна чейин табияттаануунун көпчүлүк областтада конкреттүү илимий практика эксперименталдык мүнөздөй алып жүргөн. Ошондуктан эксперименттен алынгандардын топтолушу, эмпирикалык тажрыйба жана акыркы формасы чындыкты практикалык, тажрыйба жактан өздөштүрүнү илимдердин өнүгүшүнүн жалпы мыйзам ченемдүүлүгү катары кабыл алышкан жана методологиялык теорияларда аныктоого ээ болушкан.

XIX кылымдын акырында XX кылымдын башында илимдердин методологиясында илимий прогресстин концепциясынын бекемделишинин себеби, эмпирикалык билимдин эволюциясынын кумулятивдик аныкташы, эмпирикалык деңгээлдин теориялыктан толук көз каранды эместиги жөнүндөгү көз караштар методологиялык аң-сезимде калыптанышына түрткү болгон.

Илимдердин өнүгүшүнүн кумулятивдик концепциясы махизм менен логикалык позитивизмдин методологиялык окууларында ишке ашкан. Эмпириокритицизмдин методологиялык теориясы идеалистик гносеологиялык идеянын негизинде теориялык ой жүгүртүүнүн четки формасы, анда XIX кылымдын ортосунан баштап илимдердин өздүк ан-сезимде стихиялдуу калыптанган. Бул окуулардын

идеясынын маңызы моделдүү, гипотетикалык билим катары теориялык билимдин салыштырмалуу мүнөзү, субъективдүү элементти алып жүрүшү жана ошондуктан абсолюттук акыйкат эместигин таанышкан. Бул идеялардын пайда болушу теориялык билимдердин катуу өнүгүшү менен шартталган (айрыкча физика тармагында), анда теориялык билимдин эволюциясы эмпирикадан көз карандысыз экендигин, теориялык түзүлүштүн абстрактуу деңгээлинин өсүшүн байкашкан, алардын сезимдик тажрыйба менен татаал кыйыр байланышын жана айрыкча теориялык билимдин өнүгүшүндө математиканын ролу өсken. Билимдин субъективдүүлүгү менен салыштырмалуулук идеясы XIX-XX кылымдарда табияттаануудагы революцияда колдоо тапкан, анда классикалык илимдерде абсолюттүү акыйкат сыйкантандар кайрадан караталган. Жыйынтыгында «Экинчи» позитивизмде теориялык билимдердин табиятын адекваттуу чагылдырган катары конвенционализм менен символизм идеялары өнүгүүгө ээ болушкан.

Ойлоонун кумулятивдик образы XIX кылымдын акыркына чейин классикалык эпистемология учун мүнөздүү болгон. Билимдердин кумулятивдик моделинин негизги белгилерин төмөндөгүдөй жоболорго келтирсе болот.

Биринчиден, илимдердин тарыхы катуу бекемделген кошулуу процесси, б.а. далилденген акыйкаттар.

Экинчиден, илим бул далилденген билим, классикалык эпистемологиянын борбордук проблемасы табиятынан негиздеме проблемасы болгон (акыркысы, биротоло бүтүшү), илимий билимдердин генезиси эмес. Бул проблема өзүнүн эки жагы – рационализм менен эмпирикалык фундаментализм аркылуу келип чыккан. Эмпирикалык фундаментализмдин убактысы боюнча чектелген жана акыркы формасы неопозитивизм болгон.

Үчүнчүдөн, классикалык фундаментализмдин тескери жагы болуп, адашуу илимдердин тарыхынан четтетилиши керек. Мында, албетте, кабыл алынган акыйкатьтын критерийине дал келбegen илимий теориялар орун алган жана аларды ондоого туура келет же илим чөйрөсүнөн чыгарып салыш керек. Мында ушундай өнүттө караганда ар кандай окуу китеби предметти жеткиликтүү толук жазгандыгы, чындыгында тазаланган тарых, б.а. катачылыктарды чыгарынан кийинки бул тармактын тарыхы.

Төртүнчүдөн, илимдердин маңызын түшүнүү демаркация (позитивисттер алек болгон тармак) деп аталган проблема менен байланышта, б.а. илимди бардык башка билимдердин илимий эмес формаларынан ажыраттуу. Эгерде илимдин өсүшү кумулятивизм боюнча далилденген акыйкаттардын топтомуунан турса, анда калгандарынын бардыгы илимден четтетилиши керек. Мисалы, позитивисттер илим менен философиянын ортосунда зарыл ажырым бар деп бекемдеген, андан «метафизикалык принциптер»

менен ар кандай «илимий эмес элементтер» четтетилиши керек.

Бешинчиден, кумулятивизмдин мүнөздүү белгиси (анын конкреттүү-тарыхий формаларынан көз каранды эмес) илимдин тарыхынын өзгөрбөгөн жана түрүктуу образын жараткан болуп эсептелет. Кумулятивизмде билимдердин топтолушу алардын өсүшү катары каралат, бүтүндөй илимий предметтердин өнүгүшүнө тиешеси жок, анткени тарыхта топтолгон билимдер өзгөрүүсүз жана кыймылсыз калат. Жаны билимдердин кошулуу эч нерсени өзгөртпейт, бардыгы алгачкыдай ез ордунда калат.

Погикалык позитивизм жана мегилдеги классикалык эпистемологиянын кризисинин өнүгүшүндө акыркы жана бутурруучу баскычы болгон жана кумулятивизмди негиздөөнүн акыркы аракети болгон. Классикалык рационализмдин кризиси неопозитивизмдин негизги умтулуусунун кыйыр чагылуусун тапкан, жана бардыгынан мурун анын верификация программасында концептуалдык маанинин түз чагылышы анын маңызын түзөт. Биринчиден, айтылгандардын мааниси текшерүүчүлүк менен тенденч, ал эми акыркысы түздөн-түз берилгендер. Экинчиден, илимдердин башка уолунда – логика менен математикада – концептуалдык маанинин дагы жокко чагырууга аракет болгон. Мына ошентип, эрте неопозитивизмдин өкүлдөрү өздөрүнүн максаты илимдердин эки уолунда концептуалдык маанинин жокко чагырууну койгон: эмпирикалык илимдерде ал түздөн-түз берилишке келтирилген, ал эми логика менен математикада – сүйлөмдөрдүн синтаксистик структурасына келтирилген.

Жогорудагы жоболордон бир катар натыйжалар келип чыгат. Биринчиден, илимдердин негиздөө башка түстө, өнүгүүчүү контексте (акыйкат даяр, жыйынтыкталып бүткөн формада келип чыкпайт, ал дайыма айланычайре жөнүндөгү биздин илимдердин

терендеши менен өзгөрүү процесси) берилши салыштырмалуу же тагыраак, тарыхий мүнөзгө ээ. Экинчиден, демаркация проблемасына көз караш радикалдуу өзгөрт, б.а. илим менен илим эмести айрымалоонун критерий өзгөрет. Жаны мегилдеги салттуу (классикалык) эпистемологиянын демаркация критерий ачык же ачык эмес илимий билимдердин талашсыз акыйкатына тынчыган. Илимий билимдин өзүнүн ичиндеги акыйкат менен адашуунун карама-каршылыгы регулятивдүү менен салыштырмалуу мүнөзүн моюнга алуу демаркация проблемасынын маселесин туп тамырынан бери өзгерттөт. Учунчүдөн, биздин илимебиздин салыштырмалуулугун моюнга алгандык илимдердин өнүгүшүндө өтүүчүлүктү тануу дегенди билдирибейт, анткени илимий билимдерде өзгөрүү процесси менен бирге алардын сакталуу учурлары дагы эске алынат. Бирок өтүүчүлүк диалектикала кумулятивизм дегидей аныкталбайт, анда өзгөрүү гана эмес, эски илимдин мазмунундагы жакшы жыйынтыктар «алып салуу» түрүнде сактап калуу дагы жүрөт.

Ошентип, жогоруда айтылгандардан кергендей, кумулятивизм принциптери боюнча илимий билим өзүнүн өнүгүү процессинде трансформацияланбайт, жана жоголбайт, ал кошулат. Ар бир кийинки илимий теория мурункулардын жыйынтыктары болуп эсептелет. Кумулятивизм концепциясынын маңызы – конкреттүү-илимий эмпириканы абсолютташтыруу, аны жалгыз баалуу билим катары жарыялоо, бүтүндөй бардык илимий изилдөөлөрдүн максаты жана негиздемеси.

Адабияттар:

1. Бэкон Ф. Соч. Т. 2. М., 1972. С. 63.
2. Кант И. Соч. Т. 3. М., 1964. С. 100.
3. Фихте И.Г. Избр. Соч. Т. 1. М., 1916. С. 32.
4. Позитивизм и наука. М., 1975. С. 37, 76, 59.

Рецензент: д.филос.н., профессор Утуров К.У.

Сыдыков Б.К.**ПЕДАГОГИКАЛЫК БАГЫТТАГЫ СКУЛЬПТУРАЛЫК ЖАНА ПЛАСТИКАЛЫК
АНАТОМИЯ КУРСУНУН МЕТОДИКАСЫ****Сыдыков Б.К.****МЕТОДИКА КУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ СКУЛЬПТУРНОЙ И
ПЛАСТИКОВОЙ АНАТОМИИ****B.K. Sydykov****METHODOLOGY THE COURSE TEACHING AREAS OF SCULPTURE
AND PLASTIC ANATOMY**

УДК: 75/76

Макаладагы изилдөөгө алынган маселелер боюнча скульптура жана пластикалык анатомия окуу предмети, көркөм искусство багытында окуган студенттерге билүү берүүдө жалпы дисциплиналар менен бирдиктүү бир билим алуунун системасынан ажырагыс экендиги каралган. Адамзаттын сөөк болуктару жана баары биригин бирдиктүү бир скелеттик бүтүндүгү, аны кыймыла гөлөн көлтиргөн тарамыштары, ал түрдүү органдар, булчүн системаларынын байланышы андан сырткары, кишинин образын жаратуудагы пластикалык анатомия жөнүндөгү билүмдин ролу белгиленет.

Негизги сөздөр: пластикалык анатомия, түзүлүш, адамдын дene түзүлүшү, адамды сүрөттөө, педагогика, көркөм образ.

В этой статье попытался восполнить и изложить предмет как единую изобразительную дисциплину. Кроме того, на основах сравнительной анатомии, т.е. наглядно сравнивая и приводя параллели между разными частями человеческого тела (скелета), дополнительно изложил необходимые сведения об анатомическом строении в целом, как единой движущейся силы (то есть - человека). Как говорят ученые в этой области: «человек, - как двигательный аппарат состоит из разных частей скелета и органов, которые образует ее основу».

Ключевые слова: пластическая анатомия, построения, скелет человека, изображение человека, педагогика, художественный образ.

This article tries to make up and explain the subject as a single pictorial discipline. In addition, on the basis of comparative anatomy, ie visually comparing and bringing the parallels between the different parts of the human body (skeleton) further outlined the necessary information about the anatomical structure of the whole, as a moving force (the eating - people). As the scientists say in this regard: "Man - as a motor unit consists of different parts of the skeleton and organs that form its basis."

Key words: plastic anatomy, build, human skeleton, human image, education, artistic image.

Для того чтобы практически убедиться в необходимости пластической анатомии как учебный предмет, полезно ее изучать с простейшего анализа зависимости внешних форм от их внутреннего содержимого.

Построение фигуры – завершающий этап изучения пластической анатомии. “Разумное содержание художественных принадлежностей должно приучить

студентов к организованному труду к опрятности и порядку т.е к привычкам, совершенно необходимым в дальнейшей работе со школьниками”¹.

Для того чтобы дать более или менее ясное представление о построении фигуры с разных сторон и в некоторых, часто повторяющихся в природе ракурсах нагого тела в разных позах, рисовали великие мастера мирового изобразительного искусства.

Поэтому разбор классических рисунков полезен именно тем, что подведя к итогам этого курса (изучение пластической анатомии), научит учащихся пользоваться пластической анатомией, а не злоупотреблять его, вдаваясь в излишние натуралистические подробности, к чему неминуемо на этом этапе познания привели бы анатомическое изучение и разбор материалов.

Готовыми материалами (фотография, иллюстрация, наброски и зарисовки нарисованные с натуры) художник сможет пользоваться в дальнейшем, когда знания плюс опыт научат его отличать главное от второстепенного. «Анатомия – учение о строении человеческого тела, и в частности, о строении костей и мышц – является необходимой основой всякого искусства, предметом которого служит сам человек».²

Анатомический разбор каждого рисунка происходит следующим образом. Сначала производится разбор соотношений больших массивов, общей костной и мышечной связи – это будет раздел «построение фигуры», а затем описываются подробности, детали наиболее характерные в данном изображении, – это будет раздел «проработка деталей».

«Изображение человека – одна из главных задач художника. Человека необходимо изображать не только в состоянии покоя, но во время самых разнообразных движений, а это значительно сложнее, так как форма при этом непрерывно меняется»³.

Скелет человека состоит из костей самой разнообразной формы и величины; по количеству их свыше двухсот.

¹ Орловский Г.И. О художественном образовании учителя рисования. - Л., 1961. - стр.108

² Барчан Е. Анатомия для художников. - Будапешт, 1986. стр. 9.

³ Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц. - М., 1948. - стр. 5.

Различают кости длинные, короткие, плоские и смешанные. Длинные кости обычно располагаются на конечностях; в них различают тела и два конца. Тела имеет строение форму трубы, которая к концам расширяется; внутри этой трубы имеется полость, в которой лежит костный мозг.

Поэтому такая кость называется длинной, трубчатой костью, расширенные оба конца внутри имеют губчатое строение, а снаружи несут на себе суставные площадки для сочленения с примыкающими к ним костями. Типичная длинная трубчатая кость – бедренная.

«Создание художественных образов живым, понятным языком изобразительного искусства является сложным процессом. Решающую роль здесь играет глубокое знание изображаемого предмета, явления или события».⁴

Далее исходя по логике и по строению человеческого тела короткие кости располагаются в тех местах, которые несут на себе большую тяжесть. Например, на столе, на позвоночнике. «Изучением человеческого тела, ее анатомические особенности, формы, направление мышц и сухожилий, положение отдельных частей тела и анатомических образований, студенты начинают понимать характер двигательной формы человеческого тела».⁵

Кости обладают огромной прочностью и сопротивляемостью. К старости кости делаются более хрупкими. Рост костей в длину прекращается примерно к 25 годам, чем обуславливается прекращение роста человека. Но развитие костей увеличение их прочности или ослабление в связи с рабочими процессами, большей или меньшей рабочей нагрузкой не прекращается; то же свойственно и остальным тканям тела, в том числе и мускулатуре.

Древние греки в области изучении анатомии сделали не малое, у нас нет никаких данных, – что они подвергали трупы рассечению, но они обладали возможностью наблюдать нагое тело так часто и в таком многообразии движений, и видимо, их творческая мысль была настолько пытлива, что произведения их искусства анатомически почти безукоризнены. Греки также много занимались пропорциями и установили ряд канонов. Ведь на зря слово анатомия происходит от греческого «анатоме» в переводе «рассекаю», следовательно, является искусством рассечения. «Смысловое содержание, привлекательность и эмоциональность – необходимые условия превращения той или иной формы деятельности в традиционную».⁶

Первые попытки изображения человека, которые до нас дошли, были в странах древнего

востока и в Египте. Так, при раскопках были найдены изображения на камне, покрытые сеткой. Такие сетки предварительно наносились на участки стен, где изображались фигуры. Видимо тогда из всего комплекса пластической анатомии изучали и пользовались лишь пропорциями.

В средние века церковь и монашество мешали развитию науки и искусства, нагое тело считалось презрительным, естественно, что его не изучали и не изображали. Интерес к изображению и изучению нагого тела возобновился лишь в эпоху возрождения. Ученые и художники стали изучать анатомию на трупах людей.

Очень много в этой области сделал Леонардо да Винчи. Он изучал анатомию не только человека, но и животных; он сделал свыше 700 анатомических рисунков, причем, стремясь как можно лучше передать объем, делал рисунки каждой части тела с разных сторон. Первым же, кто начал активно на трупах изучать анатомию, был итальянец – художник и скульптор Антонио Полайоло. Почти в одно с ним время занимался тем же Андрей Воррокье, тоже итальянец учитель Леонардо да Винчи. Изучал и превосходно знал анатомию, что особенно заметно по его работам. Микеланджело Буанаротти и Рафаэль в своих картинах делали предварительные анатомические наброски фигур композиций, прежде чем приступить к живописи. «Говоря об универсальности Леонардо, можно иметь в виду многие вещи очевидно связанных друг с другом, но естественно, разграниченные в нашем рассуждении».⁷

Тициан тоже занимался анатомией – до нас дошли его анатомические рисунки. Он и его ученик Иоган Стефан Калькар иллюстрировали первое правдивое и систематическое описание человека под названием «Устройство человеческого тела», которое создал и издал знаменитый итальянский анатом Андрея Везалий (1514-1564-г).

В дальнейшем пластическая анатомия занимает по правде важное место в ряде предметов, которые изучают наравне с рисунками и живописью.

«В Академии живописи и скульптуры, учрежденной в Париже в 1648 г., была создана наравне с другими кафедра анатомии – этот предмет считался совершенно необходимым для художников».⁸

В 1725 году в России при Академии наук были открыты рисовальные классы, в которых как обязательный предмет изучалась пластическая анатомия. «Связь отдельных частей урока – она обязательно в психике человека должна отложиться положительным результатом»⁹.

В дальнейшем в Петербургской Академии художеств, основанной в 1747 пластическая анатомия

⁴ Орловский Г.И. О художественном образовании учителя рисования. - Л., 1961. - стр. 8.

⁵ Барчан Е. Анатомия для художников. - Будапешт, 1986. стр. 11.

⁶ Бабанский Ю.К., Сластенин В.А., Сорокин Н.А. и др. Педагогика. - М., 1988. - стр. 240.

⁷ Эудженио Гарен. Проблемы Итальянского возрождения. - М., 1986. - стр. 236.

⁸ Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц. - М., 1948. - стр. 11.

⁹ Макаренко А.С любовью и тревогой. - Киев 1989. - стр. 114.

тоже изучалась как обязательный и один из основных предметов.

Позднее художник А.П.Лосенко, преподававший в Академии художеств, - создатель школы русского реалистического рисунка, основанную на принципе объемного рисования и использованием анатомии, перспективы и пропорций, составляет и издает первое русское руководство по пластической анатомии. «Обогащая детей новыми представлениями, воспитатель будет способствовать формированию в рисунке первоначальных образов».¹⁰

В дальнейшем пластическая анатомия стала дисциплиной, постоянно изучаемой в художественных учебных заведениях, предметов, знание которых необходимо художнику для правильного изображения человека и окружающего его животного мира.

Один из этюдов А.П.Лосенко, создателя первого русского руководства по пластической анатомии, публикуется и разбирается анатомически как образец. «Тело человека симметрично, т.е. левая сторона как бы является зеркальным отражением правой, поэтому огромное большинство частей костно-мышечной системы парное».¹¹

Условно принято описывать анатомию человека в положении стоя, с руками, опущенными вниз по бокам и с повернутыми вперед ладонями. Это положение тела и имеется в виду в дальнейшем при определениях: внизу, вверху, к низу, к верху, к наружу, в внутрь и т.п.

Кроме того, для уточнения описания пользуются плоскостями, приводимыми через тело в соответствии с тремя плоскостями прямоугольных координат. Различают три главные плоскости тела –

⁹ Сакулиной Н.П. Методика обучения рисованию, лепке и аппликации. - М., 1941. - стр. 114.

¹⁰ Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц. - М., 1948. - стр. 12.

Рецензент: д.пед.н., профессор Калдыбаева А.Т.

вертикальную, поперечную и сагиттальную, пересекающиеся в пространстве под прямыми углами. Сагиттальная плоскость располагается вертикально в направлении спереди назад; фронтальная – вертикально – справа налево, поперечная – горизонтально, параллельно плоскости опоры. В описаниях, например, пользуются такими определениями: оба плечевых сустава лежат на одной фронтальной плоскости; лонное сращение и копчик лежат в одной сагиттальной плоскости; при положении «смирно» коленные суставы лежат в одной поперечной плоскости и т.д.

Кости имеют самую разнообразную величину и форму; это зависит от функций костей от прикрепления к ним мышц, а также от действия мышц. Большинство костей носит опорную функцию, некоторые служат вместилищем внутренних органов (например черепа). Кости проводятся в движение мышцами, которые окружают их с разных сторон, образуя внешнюю форму тела.

Литература:

1. Орловский Г.И. О художественном образовании учителя рисования. - Л., 1961.
2. Барчан Е. Анатомия для художников. - Будапешт, 1986.
3. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц. - М., 1948.
4. Бабанский Ю.К., Сластенин В.А., Сорокин Н.А. и др. Педагогика. - М., 1988.
5. Эудженио Гарен. Проблемы Итальянского возрождения. - М., 1986.
6. Макаренко А.С. С любовью и тревогой. - Киев, 1989.
7. Сакулиной Н.П. Методика обучения рисованию, лепке и аппликации. - М., 1941.

ТИЛ ИЛИМДЕРИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
PHILOLOGICAL SCIENCE

Ибрагимова Т.К.

**СҮЙЛӨМДҮН ФОРМАЛДЫК-СЕМАНТИКАЛЫК СТРУКТУРАЛАРЫ
ЖАНА АЛАРДЫН КАРЫМ-КАТЫШЫ**

Ибрагимова Т.К.

**ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
И ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ**

T.K. Ibraimova

**THE FORMAL - SEMANTIC STRUCTURES OF SENTENCES
AND THEIR RELATIONSHIPS**

УДК: 811.161.1/36

Бул макалада сүйлөмдүн формалдык-семантикалык структуралары жана алардын карым-катышына көңүл бурулду, сүйлөмдүн маңызын чагылдыруучу, коммуникативдик маанисин аныктоочу, негизги белгиси катары предикативдуулук категориясы - бир эле мезгилде сүйлөмдүн абстрактуу структуралык схемасынын жалпы семантикасы да, конкреттүү сүйлөмдүн жеке семантикасы да боло ала тургандағы каралды жана сүйлөмдүн структурасы менен семантикасынын ортосундагы карым-катыштын эки тиби аныкталды: биринчиден, сүйлөмдүн семантикасы толгуу менен анын структурасы аркылуу аныкталат, экинчиден, сүйлөмдүн семантикасынын калыпташына анын структурасы (предикативдик негизи) эле эмес, башка компоненттер да катышат. Сүйлөмдүн формалдык жана семантикалык структураларынын карым-катышы өтө татаал жана алар ар кыл жағдайлар аркылуу шартталат.

Негизги сөздөр: структуралык бирдик, коммуникативдик бирдик, виртуалдык жана актуалдык аспект, семантикалык структура, семантикалык аспект, денотат, лексикалык бирдик, кырдаал, окуя, сигнификативдик, предикативдик негизи, номинативдик.

В данной статье, прежде всего, рассматриваются вопросы взаимообусловленности и непосредственные взаимоотношения формальной (виртуальной) формы и семантической структуры простого предложения, как древнего архетипа синтаксической модели в тюркских языках вообще, в киргизском языке, в частности. Также, подвергаются анализу концептуологические основы репрезентации предикативности во внутренней форме простого предложения киргизского языка и коммуникативная значимость простого предложения актуальной речи носителя. Следовательно, семантическая структура простого предложения в киргизском языке как общеязыковая категория составляет семантического ядра простого предложения на данном языке и манифестируют диалектическую эволюцию грамматических и семантических планов простого предложения в агглютинативных языках в целом.

Ключевые слова: структурный элемент, коммуникативная единица, виртуальные и актуальные аспекты, семантическая структура, семантический план, денотат, лексическая единица, ситуация, явление, сигнификативный, предикативная основа, номинант.

¹ Уфимцева А.А. Семантика слова: Аспекты семантических исследований. - М.1980. - С. 57.

актуалдык жагы эске алынат да, виртуалдык жагы грамматикалык структурасы, синтаксистик структурасы, структуралык схемасы, модели сыйктуу терминдин атоолор менен, ал эми актуалдык жагы булардын конкреттүү реализацияланышы, лексикалык толтурулушу (лексическое наполнение структурной схемы) катары каралат.

Бул багытта сүйлөмгө анализ кылуу советтик тили илиминде өткөн кылымдын 80- жылдарында гана колго алына баштады да, алгач В.А.Звегинцевдин, О.И.Москальскаянын эмгектеринде көтөрүлдү².

Сүйлөмдү тилдик бирдик жана кептик бирдик катары сыпаттоодо анын семантикалык аспектисине өзгөчө көнүл бурулат. Сүйлөмдүн грамматикалык структурасынын семантикасы дегенде, биз анын лексикалык толтуруу менен байланышсыз гана структуралык схемасынын, абстрактуу моделдин семантикасын түшүнүшүбүз зарыл. Анткени ал сүйлөмдүн коммуникативдик бирдиги катары анын составдык белүгүн түзгөнүү менен, абстрактуу моделдин көрсөткөнүү менен, лексикалык толтуруусуз, лексикалык каражаттарысыз жана конкреттүү колдонулуу чөйрөсү, шарты, кырдаалысыз өзүнүн функциясын толук аткара албайт, «Глокая куздра штено будланула бокро, кудрячыт бокронёк» деген өндүү формалдык грамматикалык структурага, структуралык схемага ээ болгону менен, сүйлөмдүк семантикага ээ эмес.

Ушул өңүттөн караганда тилдин бирдик катары грамматикалык структураларын семантикасы менен кептик бирдик катары, конкреттүү сүйлөмдүн семантикасы (башкача айтканда, лексикалык толтурулган структура)- экө эки башка аспектинин, эки башка денгээлдин, бир эле көрүнүш, кубулушту, бир эле маанини чагылдыруунун, туонтуунун эки башка денгээлдеги абстракциясы. Ошондуктан сүйлөмдүн маңызын чагылдыруучу, коммуникативдик маанисин аныктоочу негизги белгиси катары предикативдүүлүк категориясы бир эле мезгилде сүйлөмдүн абстрактуу структуралык схемасынын жалпы семантикасы да, конкреттүү сүйлөмдүн жеке семантикасы да боло алат.

Жалпыга белгилүү, семантикадагы негизги түшүнүктөрдүн бири денотат. Бул түшүнүк адегендө лексикалык семантикалары жаралып, объективдүү дүйнөдөгү нерсе, түшүнүктүү лексикалык бирдик аркылуу атоодогу дал келүүчүлүк, же жөнөкөйлөтө айтканда лексикалык бирдик, атаган нерсе, түшүнүк, кубулуш. Мында сөз менен ошол сөз атаган нерсе, түшүнүктүү бааланышы көрсөтүлөт, башкача айтканда, объективдүү дүйнөдөгү нерсе, зат, кубулуш, аны атаган сөздүн денотаты болот.

Лексикалык семантикада денотат эмне экендигине кыскача болсо да түшүнүк. Ал эми синтаксистик семантикада, б. а. сүйлөмде денотаттын ролун эмне аткаралат, эмнени сүйлөмдүн семантикасынын денотаты дейбиз?

² Звегинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. - М., 1976.; О.И. Москальская. Грамматика текста. - М., 1981.

Сүйлөмдүн өзүнүн негизги мүнөзүн эске алуу менен, анын семантикалык денотаты катары кырдаалды (ситуация), окуяны (события) эсептешебиз керек³. Так ушул кырдаал, окуя сүйлөмдүн предикативдик маанисine дал келет. Кырдаал, окуя тилден сырткары объективдүү реалдуулук катары атоо, белгилөө предмети (белгиленүүчү) катары смыслдын элементтерин тандоону жана алардын ортосундагы карым-катышты тактоону аныктайт, башкача айтканда семантикалык жана формалдык элементтерди, алардын карым-катышын көрсөтөт. Демек, ситуация (kyrdaal) – тилдик бирдиктер аркылуу белгиленүүчү (означаемое) катары ете татаал көрүнүш жана ал конкреттүү номинативдик бирдиктер (означающие) аркылуу белгиленет. Коммуникативдик тилде аткара аркылуу белгиленүүчүн аркалоо максаты алардын предикативдик карым-катышта болуусун шарттайт.

Ушул номинативдик ар бир бирдик реалдуу ситуацияяга дал келген татаал семантикалык предикативдик бирдик түзүү функциясына ээ болот. Ошондуктан сүйлөмдүн семантикасы белгилүү бир компоненттерден - смысл элементтеринен, алардын эз ара белгилүү бир карым-катышынан, маанилик биримдиктен турган структура, түзүлүшү катары аныкталышы шарт.

Сүйлөм коммуникативдик семантикалык бирдик катары объективдүү реалдуулукка, ойлонуу (мышление) категорияларына жана тилдик системага шайкеш, дал келиши керек. Объективдүү реалдуулукка, предметке дал келиши сүйлөмдү белгилүү бир ситуация менен байланыштырса, ойлонуу менен шайкештиги аны ой жүгүртүү (суждение) менен байланыштырат. Ал эми тилдик системага шайкеш келиши предикативдүүлүк - анын спецификалык өзгөчөлөгү, негизги белгиси экендигин көрсөтөт. Демек, ушул үч аспект сүйлөм семантикасынын ар түрдүү өнүтүн аныктоого мүмкүнчүлүк берет да, сүйлөм денотативдик, сигнификативдик жана грамматикалык мааниге ээ экендигин көрсөтөт. Денотативдик маани - сүйлөмдү объективдүү реалдуулук, предмет менен, сигнификативдик маани-сүйлөмдү ойлонуу категориялары менен, ал эми грамматикалык маани - сүйлөмдү тилдик система менен байланыштырат да, предикативдик бирдик катары предикативдик эмес бирдиктерге карама-кашы көйт. Ушул үч жағдайдан диалектилк биримдиги семантикалык структурасын түзөт. Муну төмөнкү графикалык схема аркылуу чагылдырса болот:

Сүйлөмдүн семантикасын же семантикалык структурасын аныктоонун, изилдеп иликтөөнүн өтө татаалдыгы, ага карата ар түрдүү мамиленин, ар кыл

³ Колшанский Г.В. Некоторые вопросы семантики языка в гносеологическом аспекте. - Принципы и методы семантических исследований, М.1976; Гак В.Г. Высказывание и ситуация. - Проблемы структурной лингвистики, М.,1973; А.А. Уфимцева. Семантический аспект языковых знаков. - Принципы и методы семантических исследований. - М.,1976. ж.б.



аныктоолорунун, ар түрдүү чечилиштердин жаралышын шарттады. Биздин түшүнүгүбүзде сүйлөмдүн семантикасы жөнүндөгү проблема анын коммуникативдик функциясы менен тыгыз карым-катьшта жана андан бөлүнбөй гана аныкталышы мүмкүн, башка айтканда сүйлөмдүн грамматикалык структурасы аркылуу гана чечмеленет. Бирок бир жагдайды эске ала кетүү зарыл. Сүйлөмдүн структурасы менен сүйлөмдүн составы деген түшүнүктөрдү кайра тааныш зарыл. Сүйлөм составы дегенде, биз сүйлөмдүн компоненттеринин толук тизмеси жөнүндөгү ойго келебиз. Маселен, сүйлөмдүн баш мүчөлөрү, айындооч мүчөлөрү, үчүнчү даражадагы сүйлөм мүчөлөрү же грамматика-формалдык жактан сүйлөмдүн структурасы аркылуу гана чечмеленет. Бирок албаган бирдиктер. Бирок булардын баардыгы тен эле сүйлөм структурасы үчүн релеванттуу эмес, зарыл эмес, маанилүү эмес. Сүйлөм структурасы дегенде биз сүйлөм типтерин мүнөздөй турган компоненттерди, алардын тизмектешүүлөрүн гана түшүнүшүбүз керек, башкача айтканда, сүйлөмдүн структуралык схемасы, структуралык схема, сүйлөм типтери дегенди түшүнүшүбүз керек. Анткени, ақыркы мезгилдерде синтаксис илиминин жетишкендиктеринин бири дал ушул сүйлөм составы, сүйлөм структурасы, сүйлөмдүн семантикалык структуралык схемасы, сүйлөмдүн тиби, структуралык модель, сүйлөмдүн предикативдик негизи деген сымал терминологиялык атоолорду бири-биринен жильтеп, ар биринин предметин аныктоо, чектөө жана ошого жараша мамиле кылуу менен түздөн-түз байланышта каралуу мүмкүнчүлүгү аркылуу шартталып жүрөт. Алсак, орус тил илиминин материалдарынын негизинде Н.Ю. Шведована жетекчилиги менен жазылып, 1970-жылы жарыкка чыккан грамматикада бириңчи жолу жөнөкөй сүйлөмдүн структуралык схемасынын толук тизмесин аныктоого аракеттер жасалып, анда структура деген түшүнүк сүйлөмдүн предикативдик негизи менен гана чектелген⁴.

Бирок, баса белгилөө зарыл, предикативдик негиз сүйлөмдүн минималдык составына шайкеш, дал келиши да мүмкүн, келбеши да мүмкүн. Эгерде

⁴ Грамматика современного русского литературного языка. - М., 1970; Н.Ю. Шведова. О соотношении грамматической и семантической структуры предложения. - Славянское языкознание. - М., 1973.

сүйлөмдүн баяндоочу көп валенттүү этиштерден болсо жана ад өзүнүн грамматикалык табиятына ылайык жайылтуучу мүченү талап кылса, предикативдик негиз сүйлөмдүн минималдык составына даал келбейт. Бул учурда сүйлөмдүн структурасы, структуралык схема же предикативдик негиз баш мүчөлөрдөн эле түзүлбөстөн, облигатордук жайылтуучу мүчөлөрдөн да катышып калат. Бул көбүнчө толуктооч болушу мүмкүн.

Ошентип, эгерде сүйлөмдүн структуралык схемасын формалдык жана мазмундук жактан толук коммуникативдүүлүк талабына ылайык түзө турган болсок, сүйлөмдүн структуралык схемасы структуралык минимумда түзүлүшү керек, б.а. грамматикалык жактан да, информативдик жактан да жеткиликтүү болушу зарыл. Мында бир жагдай эске алынышы талап кылынат, башкача айтканда, сүйлөм семантикасы ар дайым структура (предикативдик негиз) менен байланышта болот, бирок такай эле ал аркылуу аныктала бербейт. Ошондуктан ушул жагдайга ылайык сүйлөмдүн структурасы менен семантикасынын ортосундагы карым-катьштын эки тибин аныктоого болот: биринчиден, сүйлөмдүн семантикасы толугу менен анын структурасы аркылуу аныкталат, экинчиден, сүйлөмдүн семантикасынын калыптанышына сүйлөм структурасы (предикативдик негиз) гана таасир этпестен, башка жагдайлар да таасир этет.

А. Сүйлөмдүн семантикасы толугу менен структура (предикативдик негиз) аркылуу аныкталат. Маселен:

1. Асан китеп окуду, Иңженер компьютер очодуу, Студенттер бак тишиши, Илим экономиканы аныктайт ж.б.у.с. Бул сүйлөмдөрдүн структуралык схемасын төмөнкүдөй символдор аркылуу жазсак, алардын бирдей эле схемада экендиги ачык көрүнөт: 3_1+34+E , башкача айтканда, ушул төрт сүйлөм бир гана структуралык схема аркылуу түтүнгүлөт да, белгилүү бир семантикага ээ, тактап айтканда субъект объектиге етө турган кыймыл-аракетти жасады.

Мында 3- зат атооч, Э- этиш, 31- Зат атооч Атооч жөндөмө формасында, 34-Зат атооч табыш жөндөмө формасында. Мындаи структуралык схема аркылуу жогоруда берилген эле төрт сүйлөм жасалбайт, бул структуралык схема аркылуу миндеген, жүз миндеген, миллиондогон сүйлөмдөр кеп агымында жасала берет... Алардын баарынын семантикасы толугу менен анын структурасы аркылуу аныкталат.

2. Кийинки жөнөкөй сүйлөмдөрдө да алардын семантикасы менен структурасы шайкеш келет, б.а. семантикасы толугу менен структура аркылуу аныкталат. Маселен, Чүй Таластан кенен, Карышкыр иттен чоң, Студент окууучудан билгимдүү, Талас Чүйдөн кичине, Агасы инисинен жасакша. Бул сүйлөмдөрдүн структуралык схемасын төмөнкүдөй символдор менен жазсак, алардын бирдей схемада экендиги ачык көрүнөт: 3_1+36+E , б.а. ушул сүйлөмдөр да бир эле структуралык схема аркылуу түтүнгүлөт да, белгилүү бир семантикага ээ, тактап айтканда субъект объектиге караганда ошол белгинин көбүнчө

же азына ээ. Мында 36 - зат атооч чыгыш жөндөмүнде, С- сын атооч.

3. Кийинки сүйлөмдердө да семантика менен структура бири-бирине шайкеш келет. Маселен, Теректер шуулдашат, балдар ойноп жүргүшөт, карыялар сүйлошуут отурушат, күн көтөрүлдү. Бул сүйлөмдөрдүн структуралык схемасын символдор аркылуу жазсак, алардын бирдей схемада экендиги көрөбүз: $3_1+(2)+E$. Бул сүйлөмдөр да бир гана структуралык схема аркылуу түтүнгүлөт да, субъектинин кыймыл аракетин көрсөтөт. Мында 2-чакчыл этиш.

4. Кийинки сүйлөмдердө да семантика менен структура бири-бирине шайкеш келет. Маселен, Асан - инженер, Акмат - окутуучу, Бишкек - борбор, Милдетим - окуу. Бул сүйлөмдөр төмөнкүдөй схемада турат: $3_1+31(K)$. Мында Ка - кыймыл атооч.

5. Төмөнкүдөй сүйлөмдердө да семантика менен структура бири-бирине шайкеш келет да, семантика структура аркылуу гана аныкталат. Маселен, бала ақылдуу, жаштар билимдүү, жол кенен. Бул сүйлөмдөр төмөнкүдөй символдор аркылуу жазылат: 3_1+C .

Б. Сүйлөмдүн семантикасы структура (предикативдик негиз) аркылуу гана эмес, башка компоненттердин катышуусу аркылуу аныкталат, б.а. сүйлөм семантикасынын калыптанышына сүйлөм структурасы (предикативдик негиз) гана таасир этпестен, башка жагдайлар да таасир этет.

а) сүйлөм составынын компоненттеринин таасири

Жалпыга белгилүү предикативдик негиздин факультативдик жайылтуучулары (распространители) сүйлөм структурасынын табиятын аныктай албайт, анткени алар сүйлөмдүн сапаттык статусу, предикативдик негизин аныктай алышпайт. Бирок, белгилей кетишибиз зарыл, семантикалык структура үчүн сүйлөмдүн грамматикалык структурасын аныктай албаган компоненттер да маанилүү болот. Алсак, сүйлөмдүн предикативдик негизи үчүн айындооч сөздүн зарылчылыгы анча деле чоң эмес, бирок сүйлөм семантикасы үчүн алардын катышып турушу маанилүү экендигинде шек жок.

Мисалы: Ааламдагы караңгылыкты тептегерек тартып, кызырып толгон, алтын табактай нурлуу ай жарып чыкты. Ал алдында чөк түшүп турган адамды бир чети жини келип, бир чети бору ооруп аяп, бирок өтө жек көрүү, кыжырлануу сезими менен карап турду.

Айындоочтук позицияда турган компоненттердин ролью, мааниси берилген сүйлөмдөрдүн семантикасы үчүн маалыматтык мааниге ээ. Ушул маалыматтык маанилүүлүк сүйлөмдүн семантикалык структурасын аныктайт: 1. Карыңгылыкты ай жарып чыкты; 2. Ай тептегерек тартып, кызырып толгон, алтын табактай нурлуу эле.

1. Ал адамды карап турду; 2. Ага бир чети жини келип, бир чети боору ооруп аяп, бирок өтө жек көрүү, кыжырлануу сезимиине ээ эле...

Рецензент: д.филол.н., профессор Мусаев С.

Ушул эле маалыматтык маанилүүлүк айындоочтук позицияда турган компоненттердин да, предикативдик касиетке ээ болушуна мүмкүнчүлүк түзүү менен (2-пункттагы сүйлөмдөр) формалдык өзгөргөн конструкциялардын жаралышын, анын алгачкы конструкцияга карата синонимдештигин жана контаминация процессин көрсөтөт.

б) актуалдуу жиктөөнүн таасири

Жалпыга белгилүү, ситуацияга, айтылуучу ойдун мазмунуна, эмнеге өзгөчө басым жасалаарына жараша сүйлөмдүн структуралык компоненттеринин мазмуну бир аз өзгөртүлүп айтылат. Маселен:

1. Алыска чабылган атар | марага жай келиши.

2. Марага | алыска чабылган, марага жай келиши.

3. Аттар | алыска чабылган, марага жай келиши.

4. Жай келиши марага | алыска чабылган аттар.

5. Жай келиши алыска чабылган аттар | марага. Берилген беш сүйлөмде беш түрдүү интонация жана ага жараша семантикалык мазмун берилген.

Демек, сүйлөмдүн формалдык жана семантикалык структураларынын карым-катьшы етө татаал жана ала ар кыл жагдайлар аркылуу шартталган.

Адабияттар:

1. Адмони В.Г. Аспекты предложения и система типов предложения.- Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. - Л, 1971.
2. Адмони В.Г. Типология предложения. - Исследования по общей теории грамматики. - М., 1968.
3. Арутюнова Н.Д. О взаимодействии номинативного и коммуникативного аспектов предложения. - Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. - Л, 1971.
4. Арутюнова Н.Д. О номинативном аспекте предложения. - Вопросы языкования. - М., 1971. - №6.
5. Арутюнова Н.Д. О номинативной и коммуникативной моделях предложения. - Известия АН СССР, Серия: Литература и языка. - М., 1972, вып 1. Том XXXI.
6. Алисова Т.Б. Структура простого предложения в современном итальянском языке. - М., 1971.
7. Гак В.Г. Проблема лексико-грамматической организации предложения. - М., 1967.
8. Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса современного русского языка. - М., 1971.
9. Мельничук А.С. Аспекты общей теории предложения как единицы речи- Проблемы языкоznания. - М., 1967.
10. Москальская О.И. Грамматика текста. - М., 1981.
11. Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика. - М., 2006.
12. Шведова Н.Ю. О синтаксических потенциях форм слова. - Вопросы языкоznания, 1971. - №4.
13. Русская грамматика. - М., 1980.
14. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. - М., 1962.
15. Золотова Г.А. О синтаксических формах слов. Мысли о современном русском языке. - М., 1969.

Ибрагимова Т.К.
**СЕМАНТИКАЛЫК СИНТАКСИС МАСЕЛЕЛЕРИНИН
ТҮРКОЛОГИЯДА ИЗИЛДЕНИШИ**

Ибрагимова Т.К.
**ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
В ТҮРКОЛОГИИ**

T.K. Ibragimova

**THE RESEARCH OF THE SEMANTIC SYNTACTIC MATTERS
IN THE FIELD OF TURKOLOGY**

УДК: 811.512/145

Бул макалада семантикалык синтаксис маселесинин түркология шарында, анын ичинде кыргыз тил шарында изилдениши каралып, жөнөкөй сүйлөмдердүн, анын ичинде эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдер жасалы эле түрк тилдеринин, анын ичинде кыргыз тилинин түзүлүшүндө семантикалык жана грамматикалык маанилуу категория, көп аспекттүү элемент катары тарыхый жасактан калыптанууга жасана семантикалык айкалыштарга дуушар болу менен, толук маанилуу лексемаларды, синтаксистик конструкцияларды жасана морфемаларды алып жүрөргөн басым жасалды. Эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдер концепцияланган сүйлөм түзүүнүн модели катарында тицдик, географиялык, тарыхый, этнографиялык жасана маданий белгилерди камтыйт.

Негизги сөздөр: эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөм, синтаксистик бирдиктер, (синтактемы и синтагмы), татаал тил бирдиктери, синтаксистик модель, лексема, морфема, универсалия, синтаксистик конструкциялар.

В этой статье, в первую очередь, подверглись комплексному анализу структурная основа простого предложения в тюркских языках и моделирования их как синтаксической категории общезыкowego значения. В то же время, лексическое наполнение простых предложений в киргизском языке служат основой формирования логико-семантической структуры простого предложения как универсальной единицы естественного языка. Также, показаны многоаспектиность синтаксической структуры простого предложения в киргизском языке и общезыковой каркас семантической структуры простого предложения в тюркских языках. Следовательно двусоставное предложение в киргизском языке как синтаксическая категория формируются веками и отражает концептуологическую эволюцию практической жизни кочевников, презентируя дистрибуции синтаксических единиц в языковой ментальности народа.

Ключевые слова: двусоставные простые предложения (распространенные), синтактемы и синтагмы (синтаксические единицы), двухплановые языковые единицы, синтаксическая модель, лексема, морфема, универсалия, синтаксические конструкции.

This article is based on the research of the semantic syntactic matters in the field of Turkology as well as in the science of the Kyrgyz language. It also points out how simple sentences as well as double systematic simple sentences of all Turkic languages in general including the semantically and grammatical important category in the formation of the Kyrgyz language became subjected to historical reformation and

semantically combined as a multi - aspect element putting emphases on lexeme, syntactic constructions and morpheme. Double systematic simple sentences include the linguistic, geographical, historical, ethnographic and cultural signs as a concentrated model of sentence formation.

Key words: double systematic simple sentence, syntactic units, compound language units, syntactic model, lexeme, morpheme, syntactic constructions.

ХХ кылымдын экинчи жарымынан баштап түрк тилдериндеги жөнөкөй сүйлөмдүн текстеги синтаксиси жасана семантикалык мейкиндиги (пространство) ар тараалтуу изилдөөгө алынып, түрк тилдеринде эки тутумдан турган жөнөкөй сүйлөмдерүн айрым үлгүлөрү талдоого алынган. Мисалы, А.Н.Кононов (1949, 1960) түрк тилдериндеги синтаксистик бирдиктердин кенири алкагын алгач байыркы түрк жасма эстеликтеринин материалында иликтөөгө алып, өзбек тили боюнча бараандуу эмгегин жарыкка чыгарган. Биздин доордун алгачкы жылдарында жасалы түрк тилдеринин жасалы структурасы жасана сүйлөм түзүүдөгү принциптери кала берсе типологиялык айрым белгилерин А.Н. Аристов¹ жасана В.Радлов изилдөөлөрүнү корсотову менен гана чектелишпестен, тилдердин синтаксистик багыттагы семантикалык синтаксистик жасалы эле түрк тилдериндеги типологиялык өзгөчөлүгүн илимий деңгээлиде талдоого кадам ташташкан деп айттууга болот. Анткени жөнөкөй сүйлөмдердүн синтаксиси бир гана тилдеги байыркы катмар катарында эсептелинбестен, элдин когнитивдик көрөнгөсүн ачык, даана көрсөтө алган лингвистикалык бирдик экендигине күмөн санашкан эмес.

Белгилүү окумуштуулар В.В. Радлов, В.Томсен, С.Е. Маловдор Енисейдеги жазуулар Орхондогу жазууларга салыштырмалуу эртерээк пайда болгондугун жасана Енисей жасма эстеликтери кыргыздарга тиешелүү экендиги жөнүндө алгачкы маалыматты 1697-жылы С.У. Ремезов өзү чийген картасында белгилеген. Булардан тышкaryи Д.Мессершмидт.

¹ Аристов Н.А. Замътки обь этническомъ составъ тюркскихъ племень и народностей. Сб. 1897. 234 с. 3-16, И.Бичурин (Собрание свѣдѣній народахъ, обитавшихъ въ Средней Азии въ древнія времена. Спб. 1851, часть I, стр. 258

Ф.И. Страленберг, П.С. Паллас, Г.И. Спасский жана башка окумуштуулар таш бетинде калтырылган эстеликтердин структуралык курамына да көнүл бурушуп, биринчи кезекте информацияны толук жеткирүү максатын көздөгөн адресанттар синтаксистик деңгээлде жогорку чеберчиликти көрсөтүшкөндүгүнө танданышкандыгын жашырышпайт. Жалпы эле түрк тилдери учун жасана анын ичинде кыргыз тилинин тарыхый өнүгүүсүн далилдөөчү материал болуп саналган байыркы жазма эстеликтертин фактыларында синтаксистик моделдин кеп жаратууда, текст түзүү манерасындағы негиз экендигин биздин изилдөөбүз көрсөттү.

Жогоруда аталган эстеликтердин синтаксистик стилистикасына биринчилерден болуп жалпы мазмунду чечмелешкен В. В. Радлов жасана даниялык окумуштуу В. Томсен айрыкча кенири токтолушкан. Ошол эле мезгилде жазуулар түрк тилдүү элдерге тиешелүү экендигин кабарлашкан. Бир эле мезгилде 1888-жылы В.А. Каллаур жасана Н. Гастев Таластан рун жазуусу бар алты эстеликти табышып, алардагы келтирилген эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдергө талдоо жүргүзүүгө аракеттенишкендиги тарыхтан белгилүү. Алла турган болсок, П.М.Мелиоранский, С.Е.Малов, И.А.Батманов, В.М.Насилов, А.Н.Кононов, Н.А.Баскаков, С.Г.Кляшторный, С.Сыдыков, Ч.Жумагулов сыйктуу изилдөөчүлөрдүн илимге кошкон салымы катарында алардын тарыхый жазма эстеликтерди илимий өндүрүшкө киргизишкендиги жасана алгачкы синтаксистик бирдиктерди тарыхый чындыкка айландырышкандыгында болуп саналат.

Н.К.Дмитриев башкыр тили боюнча жазылган диссертациялык изилдөөсүндө алгачкылардан болуп түрк тилдеринин семантикалык синтаксиси боюнча жөнөкөй сүйлөмдер составына карай семантикалык вариантыларды жараратына кенири токтолгон (1948). Ошондой эле А.М.Джавадов азербайджан тилиндеги жөнөкөй сүйлөмдердүн тарыхый этаптарын аныктоо менен, жөнөкөй сүйлөмдердүн баш сүйлөмдердүн катышуусуна, же болбосо көмүскөдө кала берүүсү динамикалык мааниге экендигин баса белгилеген (1956). Г.И.Донидзе хакас тилиндеги жөнөкөй сүйлөмдердүн башка түрк тилдеринин мисалында салыштырат жасана алардын морфологиялык табиятын тынымсыз өнүгүүдөгү процесс катарында көрсөткөн (1957). Ошондой эле Г.Мадина (казак тили 1959), М.А.Сагитов (татар тили, 1964), А.А.Гасанов (азербайджан тили, 1964), Н.Н.Неустов (якут тили, 1972), К.И.Мадашев (азербайджан тили, 1974), И.Расулов (өзбек тили 1973) сыйктуу окумуштуулар эки тутумдан турган жөнөкөй сүйлөмдердүн теориялык жактан калыптануусуна олуттуу салым кошо алысты.

Жогоруда биз токтолуп өткөн окумуштуулардын эмгектеринде кыргыз тилиндеги жасана ага канатташ түрк тилдеринде жөнөкөй сүйлөмдер грамматикалык принципке негизделип жөнөкөй сүйлөмдер биринчи кезекте эки составдуу жасана бир составдуу

болуп экиге бөлүнет. Мындай иерархияны төмөнкүдей схемада көрсөтүүгө болот.



X. Гафуров (1962) өзбек тилиндеги жөнөкөй сүйлөмдердүн структуралык табияты жасана ойду тикеден тике чагылдыруудагы синтаксистик түзүлүшү алардын составына жараша болот деген жыйынтыкка келген. Ошондой эле, биз жогоруда схема аркылуу көрсөткөн жөнөкөй сүйлөмдердүн структуралык составы андан аркы изилдөөлөргө негизги модель жасана кыртыш катарында кызмат кылыш келгендигин белгилеп кетүүгө болот.

Түрк тилдериндеги синтаксистик бирдиктердин компоненттик жактан каралышы жасана предикативдик жактан татаалданышы боюнча да бир канча изилдөөлөр бар. Бир эле учурда синтаксистик формалык категориялык жактан калыптануу проблемалары жасана жөнөкөй сүйлөмдүн татаал сүйлөмдүн курамындағы маанилик автономиясы Г.А.Абдрахмановдун эмгегинде алгылыктуу изилденгенин айттууга татыктуу². Түрк тилине жакын түзүлүштөгө азербайджан тилиндеги атрибутивдик компоненттердин жардамы менен жасалуучу сөз айкаштары З.Будагова "Азербайджанский язык" аттуу эмгегинде карат, аталган типтеги сөз айкаштарын синтаксистик зарыл компонент катарында белгилеген. Ошондой эле аталган илимпоз атрибутивдердин жөнөкөй сүйлөмдердүн башка түрк тилдеринин мисалында салыштырат жасана алардын морфологиялык табиятын тынымсыз өнүгүүдөгү процесс катарында көрсөткөн (1957). Ошондой эле Г.Мадина (казак тили 1959), М.А.Сагитов (татар тили, 1964), А.А.Гасанов (азербайджан тили, 1964), Н.Н.Неустов (якут тили, 1972), К.И.Мадашев (азербайджан тили, 1974), И.Расулов (өзбек тили 1973) сыйктуу окумуштуулар эки тутумдан турган жөнөкөй сүйлөмдердүн ордун жасана да сапаттык маанидеги синтаксистик кызматын таасын ачууга жетишкен³. Өткөн кылымдын экинчи жарымынан баштап татаалдашкан конструкциялардын синтаксистик жактан изилденүүсу колго алынып, академик Б.М. Юнусалиев Молдо Нияздин жасып калтырган эмгектерине изилдөө жүргүзгөн. Анткени Б.М.Юнусалиев ыр саптарынын рифмасын жаратууда жөнөкөй (бир тутумдуу – эки тутумдуу) сүйлөмдердүн ордун таасын аныктан,

² Абдрахманов Г.А. Основы синтаксиса сложного предложения современного узбекского литературного языка / Автореферат на соискание ученой степени доктора филологических наук. - Ташкент, 1960.

³ Будагова З. Азербайджанский язык. - 1982. - С. 61.

конкреттүү мисалдардын негизинде кыргыз тилиндеги байыркы синтаксистик тутумду көрсөткөн. Ала турган болсок, илимпоздор Б.Орузбаева, Э.Абдулаев жана А.Жапаров тарабынан орто мектептин дөнгөлинде көркөм текстерди синтаксистик жактан талдоор жүргүзүлгөндүгү **синтаксистик элементтердин** тилдик дөнгөлдө изилдене баштагандыгынан кабар берет [Э.Абдулаев, А. Жапаров, Б.Орузбаева. 1968].

Кыргыз тилиндеги **синтаксистик конструкциялардын** түрктуулугу жана көркөм ой туюмdu чагылдыруудагы жөнөкөй сүйлөмдердүн кенири палитрасы Б.М.Юнусалиев, С.Давлетов, Х.Карасаев, А.Жапаров, академик Б.Ө.Орузбаевалар тарабынан жогорку дөнгөлдө изилдөөгө алынып, кыргыз тилинин жөнөкөй сүйлөмдүк стилистикасынын башшаты бүтүнкүч чыгармаларды салыштырма планда изилдөөнү негиздеди десек жаңылбайбыз.

Синтаксистин жалпы эле көркөм текстин алкагында каралуусу жана синтаксистик стилистикасын теориялык пайдубалы профессор А.Жапаровдун фундаменталдуу изилдөөлөрү менен бекемделди деп айттууга болот (1990; 2000; 2001; 2002). Анткени аталган окумуштуунун докторлук диссертациясында структуралык стилистикасын (фонетикалык, сөз жасоо, лексикалык, морфологиялык жана синтаксистик стилистика) жалпы маселелери, ар бир бөлүмдүн өзүнүн тиешелүү парадигмалык жана тилдик каражаттары иликтөөгө алынып, айрыкча синтаксистик стилистика жаңы жоболор менен толукталган. Бир эле мезгилде көркөм тексттин тилине, структуралык-семантикалык, интеграциялык түзүлүшүнө тиешелүү маселелер профессор Т.С.Маразыков (1996, 2005), С.Ж.Мусаев (2000), С.Өмүралиева (2002) тарабынан да кылдат талдоого алынып, текстеги синтаксистик биримдик жана семантикалык вариантуулук маселеси бир кыйла прогрессивдүү чечилген.

А.Аттокуровдун “Кыргыз тилиндеги аныктооч” (2002) аттуу монографиясын жөнөкөй сүйлөмдердүн теориялык маселелерин камтыган эмгек катарында белгилөөгө болот.

Эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдер өзүнүн тил турпаты, тагыраак айтканда, структурасы, семантикалык орду боюнча башка көптөгөн сөз айкаштарына жана кенири колдонулуучу учкул сөздөргө окшош деп бүтүм чыгарууга болот. Бирок тилде бирин бири кайталаган элементтердин узак жашосу белгиленбейт. Ошондой эле курамындағы лексемалардын орду жана түрктуулугу боюнча кыргыз жана түрк тилдериндеги жөнөкөй сүйлөмдер окшош экендиги тилчи-окумуштуулар тарабынан белгиленет.

Алардын ортосундагы окшоштуктар гана эмес, айырмачылыктар да арбын жана алар лингвистикалык орчуундуу маселенин бири экендигин төмөндөгү белгилерден байкоого болот.

• Жөнөкөй сүйлөмдер ар бир сүйлөө моментинде, тагыраак айтканда, актуалдуу кебибизде түзүлүп,

бүткөн айрым ойду билдирип, сүйлөмдүн структуралык чөгінде аныкталат.

- Ошондой эле жөнөкөй сүйлөмдер өзүнө тиешелүү түрктуу интонацияны сүйлөөчүдөн талап кылат, башкача айтканда түрктуу басым системасына жана интонацияга ээ болот десек жаңылыштайбыз.
- Жөнөкөй сүйлөмдер жалпы грамматикалык формасы боюнча жөнөкөй жана татаал сүйлөмдердүн түзүлүшүнде болушат.

Ошондой эле белгилеп кете турган жагдай, түрк тилдеринин тарыхында жөнөкөй сүйлөмдүн курамында жуурулушкан түрктуу сөз айкаштарынын түрдүү формалары бүткөн айрым ойду бере альшпайт. Тескерисинче, алар сүйлөмдүн жалпы курамындағы компонент катарында келише түркандыгы менен да айырмаланышат, компоненттери өзгөрүүгө учураса деле негизги алардын семантикалык катышы жана лексемалардын маанисин келип чыгат.

Бирок тил илиминде азыркы күнгө чейин семантикалык даяр универсалиялар катарында пайдаланылган эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдер жана түрктуу сөз айкаштарынын ар түрдүү формаларын өзүнчө алып кароодо, алардын ортосундагы маанилүү айырмачылыктар менен негизги структуралык моделдерине боюнча оқшоштуктар бардай сезилет. Мындан типологиялык жана логикалык жактан болгон айырманы алардын жалпы семантикалык жана грамматикалык түзүлүшү боюнча түрктуу синтаксистик моделде болушу жана концептик маани бериши аныктайт. Жөнөкөй сүйлөмдердүн компоненттери түрктуу болбосо деле, кыргыз тилинде алардын ортосундагы система башкача бағытта иш жүзүнө ашырыла түркандыгы төмөнкү принципиалдуу айырмачылыктардан айкын көрүнет.

- Ала турган болсок, жалпы эле түрк тилдеринде жана кыргыз тилинде эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдер ич ара сүйлөмдүк системада боло алынат, башкача айтканда алардын компоненттерин сүйлөм мүчелөрү катарында кабыл алууга болот. Демек объектик маанидеги лексемалар көбүн эзе сүйлөмдүн бир мүчөсүнүн милдетин аткаруу менен чектелишет.
- Эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдер семантикалык салмагы боюнча курамындағы ядролук лексемаларын ар бир коннотациялык вариантын менен байланыштуу каралат жана бүткөн ой туюм катарында кабылданат.
- Эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдердүн семантикалык түзүлүшүн морфемалык жактан гана салыштырууга болбайт. Тактап айтканда, эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдердүн жалпы мааниси лексикологиянын дөнгөлинде эмес, синтаксистик алкакта гана аныкталат. Эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдердүн коннотациялык вариантын бир сөз менен берүүгө, же болбосо алардын синонимин табууга болбайт.

- Ошондой эле эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдердүн составындағы лексемалар, сөз айкаштары өз алдынчалыгын сактап жалпы синтаксистик курамын компоненти катарында кабыл алынат.

Албетте кыргыз тилиндеги эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдер жалпысынан алганда синтаксистик конструкциялардын принципинде түзүлүп, бирок айрым ойду берүүгө жөндөмдүү болгон синтаксистик категорияга жана өзүнчө баскыч экендигин аныктоого жетиштик жана эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдердүн башка синтаксистик конструкцияларга карама-каршы коюуда кыргыз жана түрк тилдеринин грамматикалык түзүлүшүн мүнөздөй алган белгилердин бар экендигине ынандык.

- эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдердүн негизги мааниси анын курамындағы айкальшкан лексемалардын маанисин келип чыгат.
- аксиома катарында белгилей турган жагдай эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдердүн составындағы сөздөр көбүн эзе маанинде гана колдонулат.
- эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдердүн семантикалык жактан болгон таасирдүүлүгү жана дидактикалык мааниси бир кыйла кенен болуу менен, айрым учурда түрктуу сөз айкашын да өз кучагына камтыйт.
- эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдердүн составындағы сөздөрдү алардын синонимдик синарлары менен алмаштыруу көцири орун алуу менен бир катарда семантикалык жаңы варинттуулукка алып келери бышык.

Эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдердүн лингвистикалык табиятын терең изилдөөгө алган кыргыз окумуштуусу С.Гапаров: “ала көп учурда түзүлүш формасы жактан да айырмаланат. Жөнөкөй сүйлөмдө берилүүчү ой жеткире, курч айтылуучу сүйлөмдердөн гана түрбастан, алар рифмалашып, ритмдешип да келет, ички уйкаштыктар да күчтүү өнүккөн болот. Ал эми лакантарда рифмага көп көнүл бурулбастан, образдуулук үстөмдүк кылат” деп окумуштуу баса белгилеген [14, 6-б.]

Кыргыз тилиндеги эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдердүн тыбыштык өзгөчөлүгүнө профессор Т.К.Ахматов жана С.Өмүралиева (5) кайрылып, жөнөкөй сүйлөмдердүн составындағы өзгөрүүлөрдү тарыхы өнүгүүнүн жыйынтыгы катарында көрсөтүшсө, А.Иманов кыргыз семантикалык синтаксисинин башшатында түркүп өз пикирин төмөндөгүчө жыйынтыктайт: “Бул эмгектин негизги максаты сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартибине байланыштуу кыргыз тилинин структуралык маселелерин изилдөө, сөздөрдүн орун тартибине таасир кылуучу факторлорду белгилөө, сөздөрдүн орун тартибинин кыргыз тилиндеги функцияларын жана принциптерин аныкто болуп саналат”⁴. Эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдер

жалпы эле түрк тилдеринин, анын ичинде кыргыз тилинин түзүлүшүндө семантикалык жана грамматикалык маанилүү категория катарында тарыхын жактан калыптанууга жана семантикалык айкальштарга дуушар болуша түркандыгы аталган эмгекте ар тараптуу иликтенген. Мындан тилдик конструкциялар кыргыз тилинин мызам ченемдерин көрсөтүү менен бир катарда, кыргыз тилиндеги эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдердүн грамматикалык өзгөчөлүктөрүн көрсөтөт.

Албетте, эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдер грамматикалык жактан гана эмес, семантикалык жактан да эки тараптуу (пландуу) жана көп аспекттүү элемент. Бирок эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдер кылымдар бою тилдик албадын негизги белгисин сактап калуу менен гана чектелбестен, өз курамында составдык белгүк жана социалдык жүк көтөргөн көрүнүш катарында толук маанилүү лексемаларды, синтаксистик конструкцияларды жана морфемаларды алып жүрт. Ошондой эле кыргыз элинин чеченлик өнөрүнүн өсүш дөнгөлиниң жана тилдик маданиятынан кабар бере алган тарыхы материал болуп да саналышат. Экстравистикалык факторлор тилге тийгизген таасирин биз эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдердүн коомго жараша өзгерүү менен элдин экономикалык, маданий жана социалдык түрмушун чагылдыргандыгынан көрө алабыз.

Эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдер концентрацияланган сүйлөм түзүүнүн модели катарында тилдик, географиялык, тарыхы, этнографиялык жана маданий белгилерди камтыйт.

Башка тилдик татаал түзүлүштөгү бирдиктер синары жөнөкөй сүйлөмдүн тибинде түзүлгөн эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдер татаал сүйлөмдүн чегинде түзүлгөн жөнөкөй сүйлөмдердө салыштырмалуу бир кыйла жогорку баскычта турат [8, 5-б.]. Анткени кыргыз тилиндеги эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдер, чындыгында, диахрониялык өнүттөн алып карай турган болсок системалуу экендигине күбө болобуз. Анткени ар бир татаал түзүлүштөгү тил бирдиктери сыйктуу эле эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдер деле этиологиялык бекем байланышта боло түркандыгы тил илиминде алда качан аныктаалган маселе. Мындан этиологиялык жана семантикалык тутумда түркандыгы эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдер жалпы тилдик структураларын тарыхын жактан өнүгүшү менен биргө тыбыштык жана морфемалык бычымын да өзгөртүп турат.

Анткени сөз (онотема), морфема катарында да бир кыйла ийкемдүү жана өзгөрүүлөрдө бат дуушар боло түркандыгы бирдик болуп саналса, эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдер өзүнүн аныктаалган грамматикалык жана семантикалык борборуна ээ болгон татаал тил бирдиги. Алар ички семантикалык өзгөрүүлөр менен бир катарда мезгилдин жана саясый-экономикалык, идеологиялык кырдаалдын таасирин башынан кечирет.

⁴ Иманов А. “Эки составдуу жөнөкөй сүйлөмдердөгү сөздөрдүн орун тартиби. Ф., 1976. - 4-б.

Адабияттар:

1. Абдрахманов Г.А., Основы синтаксиса сложного предложения современного узбекского литературного языка / Автореферат на соискание ученой степени доктора филологических наук. - Ташкент, 1960.
2. Аристовъ Н.А. Замѣтки объ этническомъ составѣ тюркскихъ племенъ и народностей. Сб. 1897. - 234. - С.3-16.
3. Аванесов Р.И. Второстепенные члены предложения как грамматическая категория [Текст] / Р.И.Аванесов // Рус. яз. в шк. - 1936. - №4. - С. 53-60.
4. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл [Текст] / Н.Д.Арутюнова. - М.: Наука, 1975. -383 с.
5. Ахматов И.Х. Структурно-семантические модели простого предложения в современном карачаева-балкарском языке: (Основные вопросы теории) [Текст] / И.Х. Ахматов. - Нальчик: Эльбрус, 1983. - С. 360.
6. Адмони В.Г. Структурный каркас элементарного предложения в современных германских языках [Текст] / В.Г.Адмони // Структурно-типол. описание соврем. германских языков. - М., 1966. - С.165-197.
7. Баскаков Н.А. Структура простого предложения в тюркских языках [Текст] / Н.А.Баскаков//Тр. ин-та яз. и лит. АН Кирг.ССР. - Фрунзе, 1956. - Вып. 6.- С. 81-97.
8. Балакаев М.Б. Современный казахский язык: Синтаксис. - Алматы, 1959.
9. Батманов И.А. Способы выражения синтаксических отношений в кыргызском языке [Текст] / И.А. Батманов. - Фрунзе: Киргизгосиздат, 1940. - С. 68.
10. Бичурин И. Собрание свѣтлѣйшій народахъ, обитавшихъ въ Средней Азіи въ древнія времена. Спб, 1851, часть I. - С. 258.
11. Гаджиева Н.З. Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков [Текст] / Н.З.Гаджиева. - М.: Наука, 1973. - С. 408.
12. Иманов А. "Эки составдуу жөнөкөй сүйлөмдордөгү сөздөрдүн орун тартиби, - Ф., 1976.
13. Иманов А. Кыргыз тилинин синтаксиси [Текст] / А.Иманов. - Бишкек: Б., 2009. - 420-б.
14. Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка [Текст] / А.Н. Кононов. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960. - С. 447.
15. Мусаев С.Ж. Основные способы связи компонентов сложноподчиненного предложения в кыргызском языке [Текст] / С.Ж.Мусаев // Тюркол. исслед. - Фрунзе, 1985. - С. 80-92.
16. Турсынов А. Кыргыз тилиндеги соз айкаштары [Текст] / А.Турсынов. - Ф.; Илим, 1976. - 1-б. - 94 б.

Рецензент: д.филол.н., профессор Ибрагимов С.И.